

«Рассмотрено и принято»
Ученым советом
ОшГУ им. Адышева М.М.
Протокол № 6.1718
от 27 июня 2017 г.

Ректор ОшГУ им. М.М.Адышева
д.т.н. профессор

Абидов А.О.



Миссия Ошского технологического университета:

• Обеспечение качественного и доступного образования с применением новейших образовательных технологий и инноваций.

• Всемирная поддержка подъема и развития экономики и производства, техники и технологий в республике путем подготовки высококвалифицированных специалистов новой формации, подготовленных на принципах компетентного подхода и способных к практической реализации полученных знаний в науке, производстве, предпринимательской деятельности.

• Достижение международного признания.

Ош технологиялык университетинин миссиясы

• мезгил талабына ылайык, заманбап, өз тармагында мыкты, өзүнө болгон ишеними жогору, коомдун алдында жооптуу, эл аралык деңгээлде иштей алчу адистерди даярдоодо окутуунун алдыңкы инновациялык технологияларын колдонуу менен сапаттуу билим берүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо.

• Алган билим-тажрыйбаларын илимде, өндүрүштө, жана ишмердүүлүктө компетенттүү мамиле аркылуу практика жүзүндө ишке ашырууда жаңы формациядагы жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо жолу менен республиканын экономикасын, өндүрүшүн көтөрүү жана өнүктүрүү.

• Эл аралык таанылууга жетишүү.

Mission of Osh Technological University

• Ensuring high-quality and affordable education using the advanced educational technologies and innovations.

• All-round support of the economy and production development, technician and technology in the country through the training of highly qualified specialists of the new formation, trained on the principles of a competence approach and capable of practically realizing the knowledge acquired in science, industry, and business.

• Achieving the international recognition.

Ош технологиялык
университетинин
окумуштуу кеңешинде
КАРАЛДЫ
2015-жыл, 29.03
№ 6 жыйын баяны



Адышев М.М. атындагы Ош технологиялык университетинин 2015-2020-жылдарга карата СТРАТЕГИЯЛЫК ЖАНА ТАКТИКАЛЫК ӨНУКТУРУУ ПРОГРАММАСЫ

УНИВЕРСИТЕТТИН СТРАТЕГИЯЛЫК МАКСАТТАРЫ:

1. Жогорку билим берүүнүн сапатын эл аралык деңгээлге көтөрүү;
2. ЖОЖдун баркын республикалык даражага жогорулатуу, ОшТУну Кыргызстандын Түштүк аймагындагы алдыңкы инженердик-техникалык, технологиялык ЖОЖго айландыруу;
3. Эл аралык билим берүү мейкиндигине чыгуу;
4. Эл аралык регионалдык (Борбордук Азиялык) таанылууга жетишүү.

УНИВЕРСИТЕТТИН ЧЕЧУУЧУ СТРАТЕГИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ:

1. 2020-жылга чейин жогорку билим берүү процессиндеги реформаны эл аралык (Европалык) стандарттар боюнча аягына чыгаруу;
2. Университетте даярдалып жаткан адистиктерди регионалдык (Борбордук Азиялык) аккредитациядан өтүүгө даярдоо;
3. Кыргыз Республикасынын Түштүк регионунун абитуриенттерин университетке тапшырууга үгүт иштерин күчөтүп, окуу жай жөнүндө жакшы көз караштарды пайда кылуу;
4. Заманбап, эң ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн түзүү аркылуу студенттердин арасында дал биздин университетте жогорку билим алууга ишенимдүү каалоолорун жандырууга жетишүү;
5. ОшТУну заманбап илимий-техникалык, инженердик, технологиялык чыгармачылыктын кенири таанылган борборуна айландыруу;
6. Университеттеги илимий ишмердүүлүктү реформалоо;
7. Окуу жайыбыздын студенттерин жогорку маданияттуулукка, патриоттуулукка, гумандуулукка, этикага жана эстетикага тарбиялоонун эң алдыңкы руханий борборуна айландыруу;
8. Бүтүрүүчүлөрүбүздүн жумушка орношуу көрсөткүчүн республикалык деңгээл менен чектелбестен, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө жайгашууга көмөктөшүп, атаандаштыкка туруктуу адистерди даярдоону жогорулатуу (80 % жакын);
9. Профессордук-окутуучулук курамдын илимий-изилдөө багыты боюнча иш аракетин күчөтүү жана эл аралык деңгээлге чыгуу;
10. Университеттин экономикалык абалын ачык-айкын каржылоо менен, материалдык-техникалык базаны заманбап технологиялар менен камсыздап, жогорку деңгээлде билим алуу үчүн бардык шарттарды түзүү.

ОШТУНУН 2015-2020-ЖЫЛДАРДАГЫ ТАКТИКАЛЫК (ЖЫЛДЫК ЖАНА ОРТО МӨӨНӨТТӨГҮ ЧЕЧИЛҮҮЧҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

2. Билим берүү процессин боюнча

1.1. Университеттин илимий жана маданий жетишкендиктерин массалык-маалымат каражаттары аркылуу жарыялап, университеттин аброюн көтөрүү;

1.2. Билим берүүнүн жаңы инновациялык технологияларын окуу процессинде пайдалануу жана кеңири жайылтуу;

1.3. Билим берүүдө формалдуулуктан кутулуу; академиялык чынчылдыкты күчөтүү, коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу;

1.5. Профессордук-окутуучулук курамдын сапатын жогорулатуу;

1.6. Билим берүүнүн базасын чыңдоо жана адистиктердин базалык ишкана мекемелер менен ишмердүүлүктү өнүктүрүү.

2. Студенттерди тарбиялоо иштерин өркүндөтүү

2.1. Студенттерди адеп-ахлахтык, маданий жана руханий жактан үлгүлүү келечектин ээлери кылып тарбиялоо.

2.2. Улуттук баалуулуктарды, идеалдарды туу тутуп, өз элинин каада салтын сактаган патриот инсандарды тарбиялоонун эффективдүү системасын түзүү.

2.2. Университетте жаштарды дени сак жашоого үндөп, аймактагы заманбап спорттук -ден соолук чыңдоо базасын куруу.

3. Университеттеги илимий-техникалык ишмердүүлүктү реформалоо

3.1. Профессордук-окутуучулук, жардамчы көмөкчү курамдын жана студенттердин илим-изилдөө жана ойлоп чыгаруу иштерин дээрлик кеңейтүү.

3.2. Окутуучулардын жана окутуунун жардамчы кызматкерлеринин, окуу жайдын түзүмдөрүнүн илимий-техникалык, технологиялык жетишкендиктери, чыгармачылыктары боюнча жекече жана жамааттык тематикалык көргөзмөлөрдү, конкурстарды дайыма уюштуруп туруу.

3.4. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөгү алдыңкы университеттер менен байланышты жана тажрыйба алмашууну күчөтүп, ЖОЖ партнерлор менен илимий-техникалык багытта кызматташууну күчөтүү.

3.5. Эл аралык илим изилдөө жана билим берүү проекттерине студенттерди жана профессордук-окутуучулук курамды активдүү тартып, билим берүүнүн дүйнөлүк аренасында татыктуу орун алып, жаштарды илим менен билимдин интеграциясына тартуу.

3.6. Илимий-техникалык багыттагы эл аралык проектерге катышуу менен университеттин материалдык техникалык базасын заманбап инновациялык техника жана технологиялар менен камсыз кылуу ишке ашыруу.

4. Университеттин кызматкерлеринин потенциалын (мүмкүнчүлүктөрүн) жогорулатуу.

4.1. Университеттин профессор-окутуучулук, жардамчы-көмөкчү курамын билим берүүнүн жана башкаруунун инновациялык технологияларын өздөштүрүү боюнча квалификациясын жогорулатуу.

4.2. Университетте билим берүүнүн сапаты, окуу процессинде алдынкы заманбап технологиялары жана окутуунун жаны инновациялык усулдары боюнча шаардык, регионалдык, республикалык жана чет элдик алдынкы ЖОЖдорго семинар, тренинг, конференция жана тегерек столдорго активдүү катышуу.

4.3. Окутуучу жана кызматкерлерди борбордогу жана чет өлкөлөрдөгү алдынкы жогорку окуу жайларына илимий-педагогикалык стажировкаларга жана тажрыйба алмашууну үзгүлтүксүз уюштуруп туруу.

5. Университеттеги башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу.

5.1. Университеттин билим берүү ишмердүүлүгүн баалоо системасын жөнгө салуу максатында ички мониторингди өркүндөтүү.

5.2. Университетте сапатты камсыздоонун натыйжалуу ички системасын түзүү.

5.3. Университеттин структуралык бөлүмдөрү, деканат жана кафедралар тарабынан окуу жылындагы академиялык көрсөткүчтөр боюнча стратегиялык иш-пландарды түзүп, сапатуу аткарылышын көзөмөлдөө.

5.4. Бүтүрүүчүлөрдү эмгек рыногунда атаандаштыкка туруктуу кылып чыгаруу менен, алардын жумушка орношуу көрсөткүчүн көбөйтүү жана эл аралык эмгек рыногунда алардын конкурент жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу.

5.5. Университеттин кызматкерлеринин эмгегин моралдык жана материалдык жактан адилеттүү баалап белгилөө, сыйлоо жана колдоо.

5.6. ОшТУда инновациялык ишмердүүлүк үчүн нормативдик-укуктук базасын (жоболорду, көрсөтмөлөрдү) иштеп чыгуу жана бекитүү.

6. ОшТУнун кызматкерлеринин жана студенттеринин арасында социалдык иштерди өркүндөтүү

6.1. Университеттин кызматкерлерин жана студенттерин турак жай менен камсыз кылып, жашоо жана эс алууларына жакшы шарттарды түзүп берүү.

6.2. ОшТУнун кызматкерлерине эмгектенүү, тамактануу үчүн жакшы шарттарды түзүп, социалдык жактан коргоо жана колдоо системасын өнүктүрүү.

6.3. Эмгек натыйжалуулугун объективдүү баалоонун негизинде окуу жайдын окутуучуларынын жана кызматкерлеринин маянасын башка ЖОЖго салыштырмалуу жогорулатуу.

6.4. Университетте коррупцияга каршы күрөшүүнүн натыйжалуу системасын түзүү.

6.5. Стратегиялык концептуалдык документтерди университеттин жамаатында кеңири талкуулоо.

Бул жазылган маселелердин (беренелердин) ар бири так, айкын айтылган иш-чараларды, программаларды жана план-тапшырмаларды камтыйт.